

КЫРГЫЗ ТИЛИ

(окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

7-класс

№5 вариант

№ 1. Асты сызылган сөздүн синонимин белгилеңиз.

Тоскоолдук кылуу – кыянатчылык.

- а) убара тартуу
в) жолтоо болуу
- б) кылмыш кылуу
г) кыйнап келүү

№ 2. Асты сызылган сөздүн антонимин белгилеңиз.

Колунан көөрү төгүлгөн.

- а) мокок
в) иштүү
г) ишкер
- б) чоркок

№ 3. Терс формадагы этиш катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.

- а) Мени көргөнүнө абдан кубанды.
б) Мен дароо эле жолго чыкпайм.
в) Менин иштерим чачтан көп экен.
г) Мен ага кабар берген болчумун.

№ 4. Сүйлөмгө туура келген мүчөлөрдү белгилеңиз.

Мен балам иште __, жашаа __ жерди издеп жүрөм, кызым.

- а) -бес, -бас
б) -бей, -бай
в) -син, -сын
г) -ген, -ган

№ 5. Белгиленген ат атоочтун түрүн белгилеңиз.

Эмне эксең, **ошону** аласың.

- а) өздүк
в) тангыч
г) жактама
- б) шилтеме

№ 6. Туура берилген сөздү белгилеңиз.

- а) сегизөө
б) оноо
в) бешөө
г) тогузоо

№ 7. Сүйлөмдү толуктаңыз.

Эжеке, бул кайсы көчө, айтып ____.

- а) келиңизчи
б) көрүңүзчү
в) калыңызчы
г) коюңузчу

№ 8. Сүйлөмдү толуктаңыз.

Ата-энеге ____ болбойт.

- а) таарынган
б) таарынчу
в) таарынам
г) таарынат

№ 9. Сүйлөмдөгү орун тактоочту белгилеңиз.

Асан төмөн карай келе жаткан адамды көрдү.

- а) карай
б) төмөн
в) жаткан
г) көрдү

№ 10. Сүйлөмдү туура жак мүчөдөгү сөз менен толуктаңыз.

Ал бизге конокко ...

- а) келесиң
б) келет
в) келебиз
г) келемин

Тесттин аягы!

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо критерийлери

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 5-8-класстар үчүн түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан өздөштүргөн билимин жана учурдагы жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.

1. 5-8-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – **“берилген 4 варианттын ичинен 1 гана туура жоопту тандоо”** форматындагы 10 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 10 балл берилет.
5. **Бардыгы: 10 тест тапшырма – 10 балл.**
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :

	Балл	Баа
	3 баллдан аз	"2"
	4-5 балл	"3"
	6-7 балл	"4"
	8-10 балл	"5"